

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жөнүндө»  
Мыйзамына ылайык  
Купуялуулугуна кепилдик берилет

в соответствии с Законом Кыргызской Республики  
«Об официальной статистике»  
Конфиденциальность гарантируется

Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны бурмалап берүү, купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө мыйзамына ылайык жоопкерчиликти тартууга алып келет	Нарушение порядка, сроков представления информации, её искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет ответственность, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о нарушениях	
--	--	--

№ 4-АЧ - ФОРМАСЫ	ФОРМА № 4-СХ	6072124
------------------	--------------	---------

ЖЫЛДЫК	ГОДОВАЯ
--------	---------

ГКУД

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун 2020-ж. 24 июль №6-токтому менен бекитилген	Утверждена Постановлением Нацстаткома Кыргызской Республики от 24.07.2020г. № 6
--	---

**202\_\_-ж. ТҮШҮМҮ ҮЧҮН СЕБУҮНҮН ЖЫЙЫНТЫГЫ ЖӨНҮНДӨ  
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ СЕВА ПОД УРОЖАЙ 202\_\_ г.**

Айыл чарба менен алек болгон юридикалык жактар (анын ичинде айыл чарба кооперативдери); айыл өкмөтү жалпыланган отчетгорду дыйкан (фермер) чарбалары жана жеке ишкерлер (жеке адамдар) боюнча тапшырышат. Отчетту жайгашкан жериндеги мамлекеттик статистиканын аймактык органына 3-июнда <b>ТАПШЫРЫШАТ</b>	<b>ПРЕДСТАВЛЯЮТ:</b> юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (в т.ч. сельскохозяйственные кооперативы); айыл окмоту сводные отчеты по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям (физическим лицам). Отчеты представляют территориальному органу государственной статистики по месту нахождения 3 июня
---	---

Чарба категориясынын коду

Код категории хозяйства

Ишкана, уюмдун аталышы Наименование хозяйства	<b>ОКПО</b>			
Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту) Территория (область, район, город, нас. пункт)	<b>СОАТЕ</b> (статистикалык орган тарабынан толтурулат) (заполняется статистическим органом)			
Дареги (почта индекси, көчөсү, үй №) Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)	Телефон	E-mail (электрондук почта)	электронная почта	
Экономикалык ишмердиктин иш жүзүндөгү түрү (негизги) Фактический вид экономической деятельности (основной)	<b>ГКЭД</b>			

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_-ж. (г.)

аткаруучунун аты-жөнү, телефон №  
фамилия и № телефона исполнителя

Айыл чарба кооперативи   
Сельскохозяйственный кооператив 32

Айыл чарба кооперативине кирген дыйкан (фермер) чарбаларынын саны  
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, входящих в сельскохозяйственный кооператив **1001**

Өндүрүштүк чарба  Үрөн чарбасы   
Производственное хозяйство 32.1 Семеноводческое хозяйство 32.2

Күноскана чарбасы   
Тепличное хозяйство 32.3

Чарба жетекчиси же айыл өкмөт башчысы \_\_\_\_\_  
Руководитель хозяйства или главы айыл окмоту фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО) колу (подпись)

Жерди бөлүштүрүү жана кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды каттоо боюнча райондук (аймактык) башкармалыгынын начальниги  
Начальник районного (территориального) управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество

\_\_\_\_\_ фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО) \_\_\_\_\_ колу (подпись)

Жетекчинин же айыл өкмөт башчысынын жынысы (эркек-1, аял-2) \_\_\_\_\_  
Пол руководителя или главы айыл окмоту (мужчина-1, женщина-2) **01**

Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары;  
Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:

Телефон \_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg

## Раздел 1. Посевная площадь сельскохозяйственных культур

(в гектарах с точностью до 0,01)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Сап-тын коду Код строки	Себилди-бардыгы Всего засеяно	Анын ичинен сугарылуучу жерлерине в т. ч. на орошаемых землях	Наименование показателей
А	Б	1	2	А
<b>Жаздык өсүмдүктөр себилип аяктаганга чейин сакталган дандык күздүк эгиндер - бардыгы: (102+...+ 105 сап Σ)</b>	101			<b>Сохранилось озимых на зерно к концу сева яровых - всего (Σ строк с 102 по 105)</b>
күздүк буудай	102			пшеница озимая
күздүк кара буудай	103			рожь озимая
күздүк арпа	104			ячмень озимый
күздүк тритикале	105			тритикале озимые
Жаздык өсүмдүктөр себилбеген жана көк тоютка,чопко, мал жаюуга пайдаланылган күздүк дан эгидеринин аянты	106			Площадь озимых зерновых, использованных на зеленый корм, сено и выпас, на которых не произведен посев яровых культур
Күздүк үрөндүк кант кызылча (сакталган аянты)	107			Семенники безвысадочной сахарной свеклы (сохр. площадь)
Күздүк рапс (сакталган аянты)	108			Рапс озимый (сохранившаяся площадь)
Жаздык өсүмдүктөр себилген жана көк тоютка,чопко, мал жаюуга пайдаланылган күздүк дан эгидеринин аянты	109			Площадь озимых зерновых, использованных на зеленый корм,сено и выпас, на которых произведен посев яровых культур
<b>Үстүбүздөгү жылдын түшүмү үчүн себилген жаздык өсүмдүктөр</b>				<b>Яровые культуры под урожай текущего года</b>
жаздык буудай	110			пшеница яровая
жаздык кара буудай	111			рожь яровая
жаздык арпа	112			ячмень яровая
сулу	113			овес
дандык жүгөрү	114			кукуруза на зерно
таруу	115			просо
дандык сорго	116			сорго на зерно
аралашкан кылкандуулар	117			смесь колосовых
буурчак	118			горох
маш буурчак	119			фасоль
башка дан буурчактар	120			прочие зернобобовые
күрүч	121			рис
кара күрүч	122			гречиха
дандык кункарама	123			подсолнечник на зерно
сафлор	124			сафлор
соя	125			соя
жер жангак	126			арахис
башка май өсүмдүктөрү	127			прочие масличные культуры
пахта	132			хлопчатник
тамеки	133			табак
махорка	134			махорка
кант кызылчасы (фабрикалык)	135			сахарная свекла (фабричная)
уруктук кант кызылчасы	136			сахарная свекла маточная
олтурузулган үрөндүк кант кызылчасы	137			высадки семенников сахарной свеклы
эфир-май өсүмдүктөрү	138			эфирномасличные культуры
дары-дармек өсүмдүктөрү	139			лекарственные культуры
башка техникалык өсүмдүктөр	140			прочие технические культуры
картошка	141			картофель
капуста	142			капуста
анын ичинде: ак түстүү	142.1			в том числе: белокочанная
түстүү	142.2			цветная
кызыл түстүү	142.3			краснокочанная
башка түрү (брюсселидики, пекиндики, кольраби, ж.б)	142.4			другие виды (брюссельская, пекинская, кольраби и др.)
бадыран	143			огурцы
помидор	144			помидоры
аш кызылчасы	145			свекла столовая
аш сабизи	146			морковь столовая
аш пияз	147			лук на репку

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Сап-тын коду Код строки	Себилди-бардыгы Всего засеяно	Анын ичинен сугарылуучу жерлерине в т. ч: на орошаемых землях	Наименование показателей
А	Б	1	2	А
чеснок	148			чеснок
буурчак-жашылча	264			горох-овощной
кантгуу жүгөрү	265			кукуруза сахарная
редиска	266			редиска
турп	267			редька
жашылчалар (укроп, петрушка, сельдерей)	268			зелень (укроп, петрушка, сельдерей)
пастернак	269			пастернак
башка жашылчалар	149			прочие овощи
мунун ичинен: баклажан	149.1			из них: баклажаны
перец (таттуу, ачуу)	149.2			перец (сладкий, острый)
<b>Бардык жашылчалар (142+...+148+264+...+269+149 сап Σ)</b>	150			<b>Итого овощей (Σ стр. с 142 по 148+с 264 по 269+149)</b>
Бир жылдык жана эки жылдык жашылча өсүмдүктөрдүн үрөнүн олтургузуу	151			Семенники однолетних овощных и высадки семенников двухлетних овощных культур
Азыктык бакча өсүмдүктөрү	152			Бахчи продовольственные
мунун ичинен: дарбыздар	152.1			из них: арбузы
коондор	152.2			дыни
ашкабактар	152.3			тыква
кабачкалар (патиссон)	152.4			кабачки (патиссон)
Азыктык бакча- өсүмдүктөрүнүн үрөндөрү	153			Семенники бахчевых продовольственных культур
Тамыры тоют өсүмдүктөрү	154			Кормовые корнеплоды
Тамыры тоют өсүмдүктөрүнүн үрөндүктөрү жана уруктары	155			Маточники и семенники и кормовых Корнеплодов
Мал тоюту үчүн кант кызылчасы	156			Сахарная свекла на корм скоту
Тоюттук бакча өсүмдүктөр	157			Кормовые бахчи
Силос жасалуучу өсүмдүктөр (жүгөрүдөн башка)	158			Силосные культуры (без кукурузы)
анын ичинде: силостук күздүк	159			из них: озимые на силос
Силостук жана көк тоюттук жүгөрү	160			Кукуруза на силос зеленый корм и сенаж
Чөп катары берилүүчү жүгөрү	240			Кукуруза на сено
Жазында себилген бардык бир жылдык чөптөр (чөп, үрөн, көк тоют)	161			Однолетние травы ярового сева (на сено, семена, зеленый корм и выпас)
Бир жылдык чөптөрдөн (161-саптан) көк тоютка пайдаланылган күздүк, саман жана жаздык өсүмдүктөр айдалбаган аянтка жылдык оттогону	162			Из однолетних трав (161) использовано озимых на зеленый корм, сено и выпас с площади, которая не засеяна яровыми культурами
<b>Үстүбүздөгү жылы тигилген көп жылдык жалаң чөптөр–бардыгы (164+...+167сап Σ)</b>	163			<b>Многолетние беспокровные травы посева текущего года – всего (Σ стр. с 164 по 167)</b>
анын ичинде:				в том числе:
таза кызыл беде	164			клевер чистый
таза көк беде	165			люцерна чистая
таза эспарцет	166			эспарцет чистый
башка көп жылдык жалаң чөптөр	167			прочие многолетние беспокровные травы
<b>Өткөн жылы себилген көп жылдык чөптөрдүн чөпкө, үрөнгө, көк тоютка, силоско жана мал жаюуга пайдаланылган чабык аянты–бардыгы (169+...+172 сап Σ)</b>	168			<b>Укосная площадь многолетних трав посева прошлых лет на сено, семена, зеленый корм, выпас и силос – всего (Σ стр. с 169 по 172)</b>
анын ичинде:				в том числе:
пайдалануунун бардык жылдары боюнча таза беде	169			клевер чистый по всем годам пользования
пайдалануунун бардык жылдары боюнча таза көк беде	170			люцерна по всем годам пользования
пайдалануунун бардык жылдары боюнча таза эспарцет	171			эспарцет чистый по всем годам пользования

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Сап-тын коду Код строки	Себилди-бардыгы Всего засеяно	Анын ичинен сугарылуучу жерлерине в т. ч: на орошаемых землях	Наименование показателей
А	Б	1	2	А
башка көп жылдык чөптөр	172			прочие многолетние травы
анын ичинен: себилген дан чөптөр	173			в том числе: злаковые травы чистого посева
<b>20 __ж. түшүмү үчүн БАРДЫК СЕБҮҮ АЯНТЫ (101+106+107+108+(110+...+127+132+...+141) + (150 +...+158) +160+240+161+163+168 сап. Σ)</b>	174			<b>ВСЯ ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ под урожай 20 __г. (Σ стр. 101+ 106+107+108+(с 110 по127+с 132 по 141) + (с 150 по 158) +160+240+161+163+168)</b>
Жалпы себүү аянтынан (174 сап.)				Из общей посевной площади (стр. 174)
<i>себилди:</i> айдоодо	175			<i>посеяно:</i> на пашне
бактардын араларында	176			в междурядьях садов
шалбаа, жайыттарда жана арыктын бойлорунда	177			на распаханых сенокосах, пастбищах и в пойме реки
<b>Андан сырткары</b> , көп жылдык аралаш себилген чөптөр, күзгү эгиндерди кошкондо - бардыгы	178			<b>Кроме того</b> , площадь подпокровных многолетних трав, включая подсев с осени - всего
Үстүбүздөгү жылдын көп жылдык аралаш чөптөрдүн ичинен үрөнгө калтырылганы	179			Из многолетних беспокровных трав посева текущего года заложено семенников
анын ичинен:				в том числе:
кызыл беде	180			клевера
көк беде	181			люцерны
эспарцет	182			эспарцета

**2-бөлүм. «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_-ж. абалы боюнча жер аянты (0,01ге чейинки тактыкта, гектар)**

**Раздел 2. Земельная площадь по состоянию на \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. (в гектарах с точностью до 0,01)**

	Сап-тын коду Код строки	Всего пашни	анын ичинен сугат жери в т. ч: орошаемая	
<b>Айдоо аянты (1.01.202 __-ж. карата)</b>	202			<b>Площадь пашни (на 1.01.202 __г.)</b>
Аңыз	207			Пары
Корголгон жер	208			Защищенный грунт
Питомник, көп жылдык дарактар жана гүлдөр үчүн пайдаланылган айдоо жерлери	209			Пашня, используемая под питомники, многолетние насаждения и цветы
<b>Пайдаланылбаган айдоо-бардыгы (210=202-175-207-208-209 сап) (210=211+...+225 сап Σ)</b>	210			<b>Неиспользованная пашня всего стр.210=стр. 202-175-207-208-209) (стр.210=Σ стр. с 211 по стр.226)</b>
анын ичинен төмөндөгү себептер боюнча: шорго жана сазга айлануу	211			в том числе по причинам: засоление и заболоченность
үрөн материалдын жетишсиздиги	212			недостаток посевного материала
суу түйүнүнүн бузулушу, сугаттын жоктугу	213			неисправность оросительной сети, отсутствие полива
экономикалык жактан пайдасыздыгы (катуу кайрак жери)	214			экономическая нецелесообразность (жесткая богара)
алыстыгы жана таштуулугу	215			отдаленность и каменистость
күйүүчү-майлоочу материалдардын жана техниканын жетишсиздиги	216			недостаток ГСМ и техники
акча каражаттарынын жетишсиздиги	217			нехватка денежных средств
бөөдө кырсыктарга жакындыгы (жер көчкү, сел)	218			подверженность стихийным бедствиям (оползни, сели)
курулмалар ээлеген	219			под постройками
көрүстөндөргө бөлүп берүү	220			отвод под кладбище
капиталдык пландаштыруу, мелиорациялык курулуш	221			капитальная планировка, мелиоративное строительство
өнөр жайга бөлүнүп берилген жер	222			отведены под промышленность
калктуу пунктардын кеңейиши	223			расширение населенных пунктов
бош үйлөр	224			пустующие дома
кароодогу участка иштетүүнү каалабагандык	225			нежелание или невозможность обрабатывать приусадебный участок
өз алдынча жерди басып алуу	226			самозахват земель